

КАРДАР ЭСЕБИ АЧЫЛГАНДЫГЫ ЖӨНҮНДӨ БИЛДИРМЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КЛИЕНТСКОГО СЧЕТА

№ 026-00281/A

19.02.2015 жыл/год.

Кардар/Клиент Уч-е "Уч-Коргонский ОО Тех. лицей Кадамжайского р-на Баткенской обл."

Ушул аркылуу, төмөнкү эсеп

Настоящим подтверждаем, что следующие счета Расчетный

были открыты в ФАО "РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" - "РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК - КАДАМЖАЙ" ачылгандыгын тастыктайбыз

с. Пульгон ул. А.Жалилова 3а
(адрес Банка)

БИК 136026 р/счет 1360263000510467 (KGS)

Банктын телефону, факс/

Телефон Банка, факс: +996 (312) 55-44-44,

"РОССИЯ ИНВЕСТИЦИЯЛЫК БАНКЫ" ААК

ОАО "РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Толубаева Чинара Абжапаровна

Менеджер

КӨҢҮЛ БУРУУ ЗАРЫЛ : Бул эселтер, кардардын документтери Банктын юридикалык кызматында текшерилип бүткөнгө чейин топтолмо режиминде ачылган./

ВНИМАНИЕ: Указанные счета открыты в накопительном режиме до завершения проверки документов Клиента юридической службой Банка.

Банктын ыйгарым

Подпись Банка.

Директор филиала Хамидулина Аида Равильевна

М.П./МО



БАНКТЫК ЭСЕПТЕРДИ АЧУУ ЖАНА ЖҮРГҮЗҮҮ КЕЛИШИМИ
(юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин
улуттук жана чет өлкө валюталарында эсеп ачуусу үчүн)
ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в нац. и иностранной валютах)

№026-00281/A

19.02.2015г.

(адрес Банка)

Банк ФОАО "РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" - "РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК - КАДАМЖАЙ"

Атында

В лице Директора филиала Хамидулину Аиду Равильевну

Негизинде иш алып барган

Действующего(ей) на основании Доверенности №71 от 02.02.2015г.

Кардар

Клиент Учр-в"Уч-Коргонский ОО Тех. лицей Кадамжайского р-на Баткенской обл."

Атында

В лице Директор Рахматуллаев Абдукаххор Турсуналиевич

Негизинде иш алып барган

Действующего (ей) на основании Устава

Биргелешип "Тараптар" деп аталуучулар, төмөнкүлөр боюнча ушул Келишимди түзүштү.
При совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

1. Келишим предмети

1.1. Кардарды улуттук жана чет өлкө валюталарында эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча Тараптар ортосунда мамилелерди жөнгө салуу, ушул келишимдин предмети болуп саналат. Кардардын тиешелүү валюта көрсөтүлгөн өтүнүч катынын негизинде Банк тарабынан банктык эсеп (эсептер) (мындан ары – банктык эсеп) ачылат.

1.2. Кардар Банкка кайрылган шартта аны идентификациялоо үчүн колдонулган пароль Кардардын өзү тарабынан аныкталат.

Пароль катары колдонулбайт

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является установление между Сторонами отношений по расчетно-кассовому обслуживанию Клиента в национальной и иностранной валютах. Открытие банковского счета (счетов) (далее - банковский счет) осуществляется Банком на основании соответствующих заявлений Клиента с указанием валюты.

1.2. Клиент определяет пароль, который используется для идентификации Клиента при его обращении в Банк.

Не использовать пароль

2. Тараптардын укуктары жана милдеттери

2.1. Банк төмөнкүлөргө милдеттенет:

2.1.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актыларына жана

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. Производить обслуживание Клиента в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, нормативными актами

ушул келишимге ылайык Кардарды тейлеону ишке ашырууга.

2.1.2. Банктык эсепти ачуу үчүн зарыл болгон документтер берилген шартта Кардар үчүн банктык эсепти ачууга.

2.1.3. Кардардын пайдасына келип түшкөн акча каражаттарын кабыл алууга.

2.1.4. Банктык эсеп, анын ичинде Кардардын банктык эсебинен жана/же банктык эсебине акча каражаттарын чегерүү жана эсептеп алып салуу боюнча операциялардын жүргүзүлүшүнө тиешелүү Кардардын буйрууларын аткарууга.

2.1.5. Кардардын банктык эсептеги акча каражаттарынын сакталышын камсыз кылууга.

2.1.6. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык Кардардын банктык эсебинин, банктык эсеп боюнча операцияларынын жана Кардарга тиешелүү маалыматтардын купуя сакталышын камсыз кылууга.

2.1.7. Операциялардын ишке ашырылышына жараша, ал жүргүзүлгөндөн кийинки күндөн кечиктирбестен банктык эсеп боюнча көчүрмөнү жана ага карата тиркемелерди Кардарга берүүгө.

2.1.8. Банк операцияларын жүргүзүүдө тапшырмаларда/буйрууларда банктык эсепти тескөөчүлөрдүн кол тамгаларын кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн банктык карточкага салыштыруу аркылуу Кардарды идентификациялоого.

2.2. Банк төмөнкүлөргө укуктуу:

2.2.1. Операциялар (бүтүмдөр) алардын негизинде жүзөгө ашырылган, Кардардын ишине тиешелүү маалыматтарды жана документтерди талап кылууга (контракттардын, келишимдердин, макулдашуулардын ж.б. түп нускасын же талаптагыдай тариздетилген алдардын көчүрмөлөрүн).

2.2.2. Банктын пикири боюнча мындай операция Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамына ылайык терроризмди (экстремизмди) каржылоого, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) багытталган шектүү операциялар критерийин камтый турган болсо, ошол операцияны (бүтүмдү) ишке ашырууну бир тараптуу негизде токтотууга.

2.2.3. Төмөнкү учурларда Кардардын банктык эсеби боюнча операцияларды ишке ашыруудан баш тартууга:

- акча каражаттарын которууга тиешелүү тапшырманын суммасы банктын комиссиялык төлөмдөрү жана чыгашалары менен бирге, Кардардын банктык эсебиндеги акча каражаттарынын суммасынан ашып кетсе;

- Кардардын тапшырмасын аткаруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына же ушул келишимге каршы келсе;

- төлөм реквизиттери туура эмес

Национального банка Кыргызской Республики и настоящим Договором.

2.1.2. Открыть Клиенту банковский счет при предоставлении Клиентом необходимых для открытия банковского счета документов.

2.1.3. Принимать денежные средства, поступающие в пользу Клиента.

2.1.4. Выполнять распоряжения Клиента по банковскому счету, в том числе, по осуществлению операций по зачислению и списанию денежных средств с банковского счета и/или на банковский счет Клиента.

2.1.5. Обеспечить сохранность денежных средств Клиента на банковском счете.

2.1.6. Обеспечить тайну банковского счета, операций по банковскому счету и сведений о Клиенте в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

2.1.7. Выдавать Клиенту выписки по банковскому счету и приложения к ним по мере совершения операций, не позднее дня, следующего за днем проведения операции.

2.1.8. Проводить идентификацию Клиента при проведении банковских операций путем сравнения подписей распорядителей по банковскому счету в поручении/распоряжении и банковской карточке образцов подписей.

2.2 Банк вправе:

2.2.1. Запрашивать информацию и документы, касающиеся деятельности Клиента, на основании которых осуществляется операция (сделка) (оригиналы контрактов, договоров, соглашений и т.д., или заверенные надлежащим образом их копии).

2.2.2. Приостановить в одностороннем порядке проведение операции (сделки) в случае, если, по мнению Банка, данная операция подпадает под критерии подозрительных операций, направленных на финансирование терроризма (экстремизма) и легализации (отмывание) доходов полученных преступным путем, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2.2.3. Отказать в совершении операции по банковскому счету Клиента в следующих случаях:

- сумма поручения о переводе денежных средств вместе с комиссией и расходами Банка превышает сумму денежных средств на банковском счете Клиента;

- выполнение поручения Клиента противоречит законодательству Кыргызской Республики или настоящему Договору;

- неправильно указаны реквизиты платежа;

көрсөтүлсө;

- эсептешүү документтерин тариздетүү техникасын, банктык эрежелерди, эл аралык банктык стандарттарды жана иш алып баруунун жөнгө салынган тажрыйбасын бузууга жол берилсе;

- Кардар Банк сунуштаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн комиссиялык төлөмдү төлөбөсө;

- Кардар талап кылынган документтерди берүүдөн баш тарткан учурда;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.

Банк, мындай учурларда себептерин так көрсөтүү менен операцияларды ишке ашыруудан баш тарткандыгы тууралуу билдирүүнү. Кардардан тиешелүү тапшырманы же банк-корреспонденттерден аны аткаруу мүмкүн эместиги тууралуу билдирүүнү алгандан кийинки 3 (үч) банк күнү ичинде Кардарга жөнөтүүгө тийиш.

2.2.4. Тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилгенге чейинки 5 (беш) календардык күндөн кечиктирбесте Банктын (www.rlb.kg) дареги боюнча расмий сайтына жарыялоо аркылуу Кардарга алдын ала маалымдоо менен банктык кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин өлчөмүн жана түрлөрүн бир тараптуу негизде өзгөртүүгө.

2.2.5. Кардардын макулдугусуз анын банктык эсебинен төмөнкүлөр үчүн акча каражаттарын эсептеп алып салууга:

- Кардардын Банк алдындагы милдеттенмелеринин ордун жабуу, анын ичинде Кардарды тейлөө жана Банктын колдонуудагы тарифтерине ылайык банктык эсеп боюнча операцияларды жүргүзүү, ошондой эле ушул келишимде каралган туумдарга байланыштуу комиссиялык төлөмдөрдү төлөө үчүн;

- Банктын Кардар менен ишкердик мамилелердин жүрүшүндө келип чыккан чыгашалардын ордун топторуп берүү үчүн;

- Кардардын банктык эсебине акча каражаттары Банк тарабынан жаңылыш чегерилип жиберилген учурда;

- Салык кызматы органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын Салык кодексинде каралган тартипте, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган башка учурларда белгиленген салыктык төлөм талаптарынын негизинде.

2.3. Кардар төмөнкүлөргө милдеттенет:

2.3.1. Банктык эсепти ачуу үчүн Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган документтердин талап кылынган топтомун жана тиешелүү маалыматтарды Банкка сунуштоого;

- нарушены техника оформления расчетных документов, банковские правила, международные банковские стандарты, обычаи и практика;

- в случае неуплаты Клиентом комиссии за услуги Банка;

- в случае отказа Клиента предоставить требуемые документы;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

В этом случае Банк направляет Клиенту мотивированное сообщение об отказе от совершения операции в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения Банком соответствующего поручения Клиента или получения извещения о невозможности его исполнения от банков-корреспондентов.

2.2.4. Изменять в одностороннем порядке размер и виды Тарифов на банковские услуги, предварительно уведомив Клиента посредством размещения на официальном сайте Банка (www.rlb.kg), не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до дня внесения изменений.

2.2.5. Без согласия Клиента производить списание с банковского счета денежных средств:

- в счет погашения обязательств Клиента перед Банком, в том числе по оплате комиссионных Банка, связанных с расчетным обслуживанием Клиента и совершение операций по банковскому счету в соответствии с действующими тарифами Банка, а также пени предусмотренной настоящим Договором;

- в счет компенсации расходов Банка, возникших в ходе деловых отношений с Клиентом;

- при ошибочном зачислении Банком денежных средств на банковский счет Клиента;

- на основании налоговых платежных требований, выставляемых органами налоговой службы в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Кыргызской Республики, в иных случаях предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

2.3 Клиент обязуется:

2.3.1. Предоставить Банку необходимый пакет документов и информацию, предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Республики для открытия банковского счета.

2.3.2. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына жана ушул келишимге ылайык, ошондой эле банктык эсептеги акча каражаттарынын чегинде банктык эсеп боюнча операцияларды ишке ашырууга;

2.3.3. Банкка 3 (үч) банк күнү ичинде тиешелүү тастыктоочу документтерди кошо тиркөө менен орун алган бардык өзгөртүүлөр тууралуу кат жүзүндө маалымдоого (мамлекеттик каттоодон кайра өткөндүгү, почта жана банктык реквизиттердин өзгөргөндүгү, 1 жана 2-кол коюуга укуктуу жетекчилердин/кызмат адамдардын өзгөргөндүгү, айкын жашап турган/каттоодон өткөн жеринин өзгөргөндүгү, мөөрүн жана чек китепчесинин жоготул кеткендиги ж.б.);

2.3.4. Эсеп жаңа/же мөөрдүн оттискасы боюнча ыйгарым укуктуу жактар өзгөргөн шартта (мындай учур орун алса) Кардар кол тамгалар үлгүлөрү жана мөөрдүн оттискасы түшүрүлгөн жаңы карточканы Банкка берүүгө милдеттенет.

2.3.5. Кыргыз Республикасынын терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында мыйзам талаптарын так сактоо, ошондой эле Кардардын ишине жана Кыргыз Республикасынын терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселесин жөнгө салган мыйзам талаптарына ылайык, ал ишке ашырган операциялар тууралуу талап кылынган маалыматтарды жана документтерди Банкка берүүгө;

2.3.6. Банктын колдонуудагы тарифтерине ылайык, тейлөөгө алынгандыгы жана банк эсеби боюнча операцияларды жүзөгө ашыргандыгы үчүн Банкка комиссиялык төлөмдөрдү төлөөгө;

2.3.7. Банктык эсепке акча каражаттары жаңылыш чегерилип жиберилген, операциялар туура эмес ишке ашырылган шартта, алар тууралуу Банкка маалымдоого. Жаңылыш чегерилген суммаларды эсептеп алып коюу үчүн банктык эсепте жетиштүү акча каражаттары жок болсо, билдирме алгандан кийинки 3 (үч) банк күнүнөн кечиктирбестен ал каражаттарды Банкка кайтарып берүүгө.

2.4. Кардар төмөнкүлөргө укуктуу:

2.4.1. Банктык эсебиндеги акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген тартипте өз алдынча таскөөгө.

2.4.2. Банктык эсепти жүргүзүү боюнча Банкка талшырма берип, төлөм документтеринин абалына тиешелүү маалыматтардын берилиши тууралуу өтүнүч кат менен Банкка кайрылып,

2.3.2. Осуществлять операции по банковскому счету в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, требованиями Национального банка Кыргызской Республики и настоящим Договором и в пределах денежных средств, находящихся на банковском счете.

2.3.3. В течение 3 (трех) банковских дней уведомлять Банк обо всех изменениях (государственная перерегистрация, почтовые и банковские реквизиты, изменение руководителей/должностных лиц, имеющих право первой и второй подписи, место фактического проживания/прописки, утеря печати и чековой книжки, и т.д.) в письменном виде с приложением необходимых подтверждающих документов.

2.3.4. При изменении уполномоченных лиц по счету и/или оттиска печати (при наличии таковой) Клиент обязуется представить в Банк новую карточку с образцами подписей и оттиска печати.

2.3.5. Соблюдать законодательство Кыргызской Республики по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также предоставлять Банку запрашиваемую информацию и документы, касающиеся деятельности Клиента осуществляемых им операциях в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, регулирующего вопросы противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

2.3.6. Уплачивать Банку комиссии за расчетное обслуживание и совершение операций по банковскому счету в соответствии с Тарифами Банка.

2.3.7. Сообщать Банку, в случае ошибочного зачисления денежных средств на банковский счет, о неправильно произведенной операции. В случае отсутствия на банковском счете денежных средств, достаточных для списания ошибочно зачисленной суммы Банком, вернуть денежные средства не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления.

2.4 Клиент вправе:

2.4.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его банковском счете, в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики.

2.4.2. Давать Банку поручения по ведению банковского счета, направлять в Банк запросы о судьбе платежных документов, запрашивать о выдаче дубликатов выписок и приложений к ним.

көчүрмөлөрдүн дубликаттарын жана аларга карата тиркемелердин берилишин талап кылууга.

2.4.3. Алынган көчүрмөлөр боюнча сын-пикирлер орун алса, аларды көчүрмө алгандан кийинки 5 (беш) жумуш күнү ичинде кароого сунуштоого.

2.4.4. Кардардын тапшырмаларын талалтагыдай аткарбагандыгы тууралуу 5 (беш) жумуш күнү ичинде Банкка киме коюуга.

2.4.3. Представлять замечания по полученным выпискам, при этом, замечания по выпискам могут быть предъявлены Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения выписки.

2.4.4. Предъявлять претензии Банку о ненадлежащем исполнении Банком поручений Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их передачи Банку.

3. Тараптардын жоопкерчиликтиери

3.1. Банк-корреспондент же үчүнчү банк тарабынан жол берилген кемчиликтер, каталар, калпыстыктар же төлөмдөрдүн кармалып калышы үчүн Банк жоопкерчилик тартпагандай эле, тиешелүү төлөм анын күнөөсү боюнча талалтагыдай ишке ашырбаган Банкты Кардар өзү көрсөткөн болсо, анын финансылык абалынан улам келип чыккан кесепеттер үчүн да Банк жооп бербейт.

3.2. Тараптар, алдын ала болжолдоого же болбосо алгылыктуу аракеттер менен ага бөгөт коюуга мүмкүн болбогон күтүүсүз жагдайлардан (форс-мажор) улам ушул келишим боюнча өз милдеттенмелеринин бөлүгүнүн же анын толугу менен аткарылбай калышы үчүн жоопкерчиликтен бошотулат. Бөөдө кырсыктар, согуш аракеттери, мамлекеттик төңкөрүш, ыңкылап, террористтик актылар, жарандык толкундоолор, өртүн чыгышы жана жердин сипкиниши, өкмөттүк, мамлекеттик органдардын, банк чөйрөсүнүн ишине контролдукту жана көзөмөлдүктү жүзөгө ашырган органдардын иш-аракеттери, ушул келишим түзүлгөн күндөн кийин күчүнө кирген мыйзамдык актылар, ошондой эле Тараптар контролдугуна ала албаган башка жагдайлар (булар менен эле чектелбейт) күтүүсүз жагдайларга кирет.

3.3. Ушул келишимдин 3.2-пунктунда чагылдырылган жагдайлар келип чыккан учурда, форс-мажордук жагдайларга таянган кайсыл болбосун Тарап, мындай жагдай келип чыккандан кийинки 10 (он) күндөн кечиктирбестен, ал тууралуу кат жүзүндө башка тарапка билдирүүгө милдеттүү. Форс-мажордук жагдайга таянган тарап аны тастыктоо үчүн компетенттүү мамлекеттик органдын документи көрсөтүүгө тийиш.

3.4. Башка жоопкерчилик чаралары эгерде алар ушул келишимде каралбаса, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык колдонулат.

4. Талаш маселелерди чечүү тартиби

4.1. Ушул келишим шарттарын аткаруу учурунда келип чыккан талаш маселелер жана пикир-келишпестиктер Тараптар ортосунда сүйлөшүүлөр жолу менен жөнгө салынууга тийиш.

4.2. Тараптар ортосунда сүйлөшүүлөр жолу

3. Ответственность Сторон

3.1. Банк не несет ответственности за издержки, ошибки, упущения или задержки платежей, допущенные банком-корреспондентом или третьим банком, равно как не отвечает за последствия, вызванные их финансовым положением, если сам Клиент указал Банк, по вине которого платеж не был выполнен должным образом.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, причиной которого явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), которые ни одна из Сторон не могла бы предвидеть либо предотвратить разумными действиями. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся (но не ограничиваются) стихийные бедствия, военные действия, государственные перевороты, революции, террористические акты, гражданские волнения, пожары и землетрясения, действия правительства, государственных органов, органов контроля и надзора в банковской сфере, акты законодательства, вступившие в силу после даты заключения настоящего Договора, а также другие обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Сторон.

3.3. В случае возникновения обстоятельств, описанных в пункте 3.2. настоящего Договора, любая Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в письменном виде не позднее 10 (десяти) дней со дня наступления таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

3.4. Иные меры ответственности, в случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

4. Порядок разрешения споров.

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров.

4.2. Любые споры и разногласия, которые не

менен жөнө салынбаган талаш маселелер жана пикир келишпестиктер, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот органдары аркылуу чечилет.

5. Келишимге өзгөртүүлөр жана толуктоолор

5.1. Келишим колдонулган мезгил ичинде ага Тараптардын өз ара макулдугунун негизинде өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор киргизилиши мүмкүн.

5.2. Ушул келишим шарттарына өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү боюнча Тараптардын макулдашуусу кат жүзүндө таризделинип, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү ага кол койгон шартта гана күчкө ээ болот.

6. Келишимди токтотуу шарттары

6.1. Банк төмөнкү учурларда, банктык эсепти пландаштырылган жабуу күнүнө чейинки бир календардык ай мурда Кардарга ал тууралуу алдын ала маалымдоо менен банктык эсепти жаап, ушул келишимди бир тараптуу негизде токтотот.

- эгерде Кардар тарабынан такталган документтер берилсе же талап кылынган документтер толук көлөмдө берилбесе;

- эгерде Кардардын кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) жана/же террористтик ишке катышы бардыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык алынган маалыматтар болсо;

- эгерде банктык эсепти ачуу, Кардарды идентификациялоо, терроризмди (экстремизмди) каржылоого, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселесин жөнө салган Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам талаптарына ылайык банктык эсеп боюнча операцияларды жүргүзүү талаптарын аткаруу үчүн зарыл болгон тиешелүү документтер Кардар тарабынан берилбесе;

- банктык эсепте акча каражаттары жок болсо же эсеп боюнча бир жылдан ашык убакыт операциялар ишке ашырылбаса;

- Кардардын өзгөртүп түзүлүшү, жоюлушу, төлөөгө жөндөмсүз же банкрот абалында калышы учурунда;

- Кардар ушул келишим шарттарын бир нече ирет бузууга жол берсе же олуттуу негизде бузган болсо.

6.2. Банктык эсеп жабылган шартта, эсепти ачуу жана тескөөгө алуу процессинде Кардар берген документтер кайтарылып берилбейт.

6.3. Банк алдында аткарылбай калган жана карыздык милдеттенмелер болбогон шартта банктык эсепти жабуу жөнүндө кат жүзүндөгү

могут быть урегулированы путем переговоров между Сторонами, разрешаются судебными органами в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

5. Изменение и дополнение договора.

5.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия.

5.2. Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6. Условия расторжения Договора

6.1. Банк закрывает банковский счет Клиента и расторгает настоящий Договор в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления Клиента за один календарный месяц до планируемого закрытия банковского счета Клиента в случае:

- если Клиентом представлены недостоверные документы, либо предоставлены не в полном объеме;

- если в отношении Клиента имеются сведения об участии в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и/или в террористической деятельности, полученные в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;

- если Клиентом не представлены соответствующие документы, необходимые для выполнения требований по открытию банковского счета, идентификации Клиента, проведению операций по банковскому счету в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики, регулирующего вопрос противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- отсутствия денежных средств на банковском счете или движения по банковскому счету более одного года;

- реорганизации, ликвидации, неплатежеспособности или банкротства Клиента;

- существенного и/или неоднократного нарушения Клиентом условий данного Договора.

6.2. При закрытии банковского счета Банк не возвращает документы, которые Клиент предоставил в процессе открытия и управления банковским счетом.

6.3. Клиент вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в любое время, предоставив в Банк письменное заявление о

арызды Банка сунуштоо менен Кардар кайсыл болбосун убакытта бул келишимди бир тараптуу негизде токтотууга укуктуу.

6.4. Келишим токтотулган учурда акча каражаттарынын калдыгы анын кат жүзүндөгү көрсөтмөсү боюнча Кардарга накталай берилет же көрсөтүлгөн банктык эсеп жабылгандан кийинки 5 (беш) банк күнү ичинде Кардар көрсөткөн реквизиттер боюнча анын башка эсебине чегерилет.

7. Башка шарттар

7.1. Кардар ушул келишимге кол коюу менен Банктын келишимде каралган иш-аракеттерине макулдугун билдирет жана келишим шарттары менен толук таанышып чыккандыгын тастыктайт.

7.2. Тараптар ортосунда маалымат алмашуу почта, телекс, факс, электрондук байланыш каражаттары же өз колуна тапшыруу аркылуу ишке ашырылат. Ушундай жол менен маалымат алмашууда кетирилген кемчиликтерден улам келип чыккан зыяндар, ошондой эле почта, авиация жана темир жол кызматтары аркылуу корреспонденцияларды жеткирип берүү кечиктирилген, жаңылыш жеткирилген же жоголуп кеткен жагдайлар боюнча киме коюуларды Банк четке кагууга укуктуу.

7.3. Ушул келишимдин 2.3.3-пунктуна ылайык Кардар орун алган өзгөртүүлөр тууралуу өз учурунда маалымдабаса, Кардардын акыркы маалым болгон дарегине, келишимдин нускасында же болбосо Банкта сакталган Кардарга тиешелүү маалыматтарда көрсөтүлгөн дарек боюнча Банктан жөнөтүлгөн билдируүүлөр Кардар тарабынан алынган катары эсептелинет.

7.4. Банктын эсептешүү-кассалык төйлөө жана башка операциялары боюнча кызмат көрсөтүүлөрүнүн наркы, ошондой эле Кардардын төлөмдөрүн өткөрүү шарттары Банктын (www.rfb.kg) дарегин боюнча расмий сайтында жайгаштырылган банктык кызмат көрсөтүүлөр тарифтеринде келтирилген.

7.5. Эгерде, Тараптар ортосунда түзүлгөн өзүнчө келишимде (макулдашууда) бул каралбаса, Кардардын банктык эсебинде турган акча каражаттарына пайыздар чегерилбейт жана төлөнүп берилбейт.

7.6. Кредиттерди берүү, овердрафтты сунуштоо, мөөнөттүү аманаттарды жайгаштыруу жана Банк сунуштаган башка кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү Тараптардын мамилелери өзүнчө келишимдер, эрежелер жана Тараптар түзгөн же кабыл алган башка документтердин жоболору жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары аркылуу жөнгө салынат.

7.7. Келишим чектелбеген мөөнөткө түзүлгөн жана Тараптар ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет. Келишим шарттары Кардардын Банкта ачылган баардык банктык эсептерге

закрывает банковского счета, при условии отсутствия неисполненных и долговых обязательств перед Банком.

6.4. В случае расторжения настоящего Договора остаток денежных средств выдается Клиенту наличными либо по письменному указанию Клиента перечисляется на другой банковский счет в течение 5 (пяти) банковских дней со дня закрытия банковского счета по реквизитам, указанным Клиентом.

7. Прочие условия

7.1. Подписывая Договор, Клиент выражает свое согласие на действия Банка, предусмотренные настоящим Договором и подтверждает, что он полностью ознакомился с условиями Договора.

7.2. Обмен информацией осуществляется Сторонами с использованием почтовой, телексной, факсовой, электронной связи или путем личного вручения Стороне. Банк отвергает любые претензии по поводу ущерба, являющегося следствием ошибок при передаче данных указанными способами, а также в случае задержек, ошибочной доставки или утраты корреспонденции почтовыми, авиационными и железнодорожными службами.

7.3. В случае несвоевременного уведомления Клиентом Банка согласно п. 2.3.3. настоящего Договора об изменениях, сообщения (уведомления и т.д.), исходящие от Банка, считаются должным образом полученными, если они отправлены по известному последнему адресу Клиента, фигурирующему на экземпляре договора либо в информационных данных Клиента, хранящихся в Банке.

7.4. Стоимость услуг Банка по расчетно-кассовому обслуживанию и другим операциям, а также условия проведения платежей Клиента приведены в Тарифах на банковские услуги, которые размещены на официальном сайте Банка (www.rfb.kg).

7.5. Проценты на денежные средства, находящиеся на банковском счете Клиента, не начисляются и не выплачиваются Банком, если это не предусмотрено отдельным соглашением (договором) между Сторонами.

7.6. Отношения Сторон, связанные с предоставлением кредитов, овердрафтов, размещением срочных вкладов и другими услугами Банка, регулируются отдельными договорами, правилами и положениями иных документов, заключенных или принятых Сторонами и действующим законодательством Кыргызской Республики.

7.7. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия договора распространяется на все банковские

таркатылат.

7.6. Келишим Тараптардын ар бири үчүн бирден, бирдей юридикалык күчкө ээ 2 (эки) окшош нускада, орус тилинде түзүлгөн.

7.9. Ушул келишимде каралбаган башка баардык учурларда Тараптар, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына таянуу менен иш алып барышат.

счета, открытые Клиентом в Банке.

7.8. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском и кыргызском языках. В случае возникновения разногласий в толковании их условий аутентичным является их текст на русском языке.

7.9. Во всем ином, не предусмотренном в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Кыргызской Республики.

8. Тараптардын даректери жана реквизиттери Адреса и реквизиты Сторон

Банк
Банк

«Россия Инвестициялык Банки» ААКсынын
ФАО «РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК» - «РОССИЙСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК - КАДАМЖАЙ»
филиалы
ОАО «Российский Инвестиционный Банк»
Дареги/Адрес: _____

ИНН: 41701201110059

Кардар
Клиент

Юридикалык жактын аталышы
Наименование юридического лица
Учр-е "Уч-Коргонский ОО Тех. лицей
Кадамжайского р-на Баткенской обл."

Дареги/Адрес: БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ р-н.
КАДАМЖАЙСКИЙ г. УЧ-КОРГОН ул. Хасанабад
д.б-н кв. _____

ИНН: 00403200210198

Директор/Директор
Хамид Ибрагимович Рахмонов

М.О.
М.П.
/кол тамгасы/ /подпись/

Директор
Рекхас/Рекхас Абдукахор Турсуналиевич

М.О.
М.П.
/аты жөнү /ф.И.О./
/кол тамгасы /подпись/